



Arabic (اللغة العربية)

الطقس التمهيدية

علامة الصليب

باسم الآب والابن والروح القدس.

آمين

تحية

نعمه ربنا يسوع المسيح ،
وحب الله ، وتواصل الروح
القدس كن معكم جميعا.

ومع روحك.

قانون التوبة

أيها الإخوة (الإخوة والأخوات)
، دعونا نعترف بخطيانا ،
وهكذا أعد أنفسنا للاحتفال
بالألغاز المقدسة.

اعترف بالله سبحانه وتعالى
ولكم إخوانی وأخواتي ، أنني
أخطأت كثيرا ، في أفكاری
وبكلماتي ، في ما قمت به
وفي ما فشلت في فعله ، من
خلال خطأي ، من خلال خطأي الأكثر
، من خلال خطأي الأكثر
صرامة. لذلك أسأل ماري
المباركة من أي وقت مضى ،
جميع الملائكة والقديسين ،
وأنت ، إخوانی وأخواتي ، أن
أصلي من أجلی إلى الرب
إلينا.

قد يرحمنا الله سبحانه وتعالى
، سامحنا خطيانا ، وجلبنا إلى
الحياة الأبدية.

آمين

كيري

الرب لديه رحمة.

Kyrgyz (Кыргызча)

Кириш сөз

Айкаш жыгачтын белгиси

Атанаң, Уулдуң жана Үйүк рухтун
атынан.

Оомий

Салам

Мырзабыз Иса Машаяктын ырайымы,
Кудайды сүйүү, жана Үйүк Рухтун
комитети баарыңар менен бол.

Рухуң менен.

Пенитенциалдык иш

Бир туугандар (бир туугандар), биз
күнөөлөрүбүздү таанып-билели,
Ошентип, Үйүк сырларды белгилөө үчүн
өзүбүздү даярдайбыз.

Мен Кудурети Күчтүү Кудайды мойнума
алам Сага, бир туугандарым, Мен аябай
күнөө кылдым, Менин оюм жана менин
сөздөрүмдө, Мен кылган ишиме жана мен
кыла алган жокмун, Менин күнөөм менен,
Менин күнөөм менен, менин эң оор
жараксыз адам аркылуу; Ошондуктан
мен Мариямдан качып кетем, Бардык
periштелер жана Үйүктар, Сен, бир
туугандарым, Мен үчүн Кудай-Тәнирибиз
үчүн тилен.

Кудурети Күчтүү Кудай бизге ырайым
кылсын, Биздин күнөөлөрүбүздү кечир,
бизди түбөлүк өмүргө алып бар.

Оомий

Кыре

Тәнир, ырайым кыл.

Arabic (اللغة العربية)

الرب لديه رحمة.

المسيح ، يرحم.

المسيح ، يرحم.

الرب لديه رحمة.

الرب لديه رحمة.

غلوريا

المجد لله في الأعلى، وعلى الأرض سلام للناس من حسن النية. نحن نحمدك ، باركنا ، نعشقك ، نمجدهك ، نحن نشكرك على مجدك العظيم ، الرب الله ، الملك السماوي ، يا الله ، الأب سبحانه وتعالى. الرب يسوع المسيح ، ابنه الوحيدي ، الرب الله ، حمل الله ابن الآب ، أنت تأخذ خطايا العالم ، ارحمنا؛ أنت تأخذ خطايا العالم ، تلقي صلاتنا أنت جالس على اليد اليمنى من الآب ، ارحمنا. لك وحدك القدس ، أنت وحدك رب ، أنت وحدك هي الأعلى ، المسيح عيسى، مع الروح القدس ، في مجد الله الآب. آمين.

يجمع

دعونا نصلى.

آمين.

القداس من الكلمة

القراءة الأولى

كلمة الرب.

الحمد لله.

المزمور

القراءة الثانية

كلمة الرب.

Kyrgyz (Кыргызча)

Тәңир, ырайым кыл.

Машаяк, ырайым кыл.

Машаяк, ырайым кыл.

Тәңир, ырайым кыл.

Тәңир, ырайым кыл.

Гlorия

Эң бийик Кудайга даңқ, жакшы ниеттеги адамдарга жер жузундо тынчтык. Биз сени мактайбыз, биз сага батабыз, биз сени сүйөбүз, биз сени даңктайбыз, Сенин улуулугун үчүн раҳмат айтабыз, Тәңир Кудай, асмандағы Падыша, Оо, Кудай, кудуреттүү Ата. Мырзабыз Иса Машаяк, Жалгыз Уулу, Тәңир Кудай, Кудайдын Козусу, Атанын Уулу, сен дүйнөнүн күнөөлөрүн алып кетесин, бизге ырайым кыл; сен дүйнөнүн күнөөлөрүн алып кетесин, биздин тиленүүбүздү кабыл алуу; сен Атанын он жагында отурасың, бизге ырайым кыл. Анткени Сен гана Ыйыксың, Сен жалгыз Тәңирсің, Сен гана Эң Жогоркусун, Ыйса Машайак, Ыйык Рух менен, Кудай Атанын даңқында. Оомийин.

Чогултуу

Келгиле намаз окуйлу.

Оомийин.

Сөздүн литургиясы

Бириńчи окуу

Тәңирдин сөзү.

Кудайга шүгүр.

Resoriijal Resh

Экинчи окуу

Тәңирдин сөзү.

Arabic (اللغة العربية)

الحمد لله.
الإنجيل
الرب يكون معك.
مع روحك.
قراءة من الإنجيل المقدس
وفقاً لـ N.
المجد لك يا رب
إنجيل الرب.
الحمد لك يا رب يسوع
المسيح.
مهنة الإيمان

أنا أؤمن بإله واحد ، الأب سبحانه وتعالى ، صانع السماء والأرض ، من كل الأشياء مرئية وغير مرئية. أنا أؤمن برب واحد يسوع المسيح ، ابن الله الوحيدي ، ولد من الأب قبل جميع الأعمارات. الله من الله ، الضوء من الضوء ، الله الحقيقي من الله الحقيقي ، begotten ، غير مصنوعة ، consubstantial مع الأب ؛ بالنسبة لنا به خلق كل شيء. الرجال ولخلاصنا ، نزل من السماء ، والروح القدس كان يتجسد مع مريم العذراء ، وأصبح رجل. من أجلنا تم صلبه تحت بونتيوس بيلاطس ، عانى من الموت ودفن ، وروس مرة أخرى في اليوم الثالث وفقاً للكتاب المقدس. صعد إلى الجنة ويجلس في اليدين اليمني من الآب. سوف يأتي مرة أخرى في المجد للحكم على الأحياء والموتى ولن تنتهي مملكته. أنا أؤمن بالروح القدس ، الرب ، مانح الحياة ،

Kyrgyz (Кыргызча)

Кудайга шүгүр.
Инжил
Тәңир сени менен болсун.
Жана сенин руху менен.
Ыйык Инжилден окуу Н.

Даңқ сага، Тәңир
Жахабанын Инжили.
Сага даңқ، Мырзабыз Иса Машаяк.

Ишеним кесиби

Мен бир кудайга ишенем, кудуреттүү
Ата, асман менен жерди жараткан,
көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык
нерселерден. Мен бир Тәңир Ыйса
Машайакка ишенем, Кудайдын жалгыз
Уулу, бардык доорлордон мурда Атадан
төрөлгөн. Кудайдан Кудай, Нурдан нур,
чыныгы Кудай чыныгы Кудайдан,
төрөлгөн, жаратылган эмес, Атага
кошуулган; ал аркылуу бардык нерсени
жасады. Ал биз үчүн жана биздин
куткарылышыбыз үчүн асмандан түштү,
жана Ыйык Рух аркылуу Бұбұ Мариямдан
жаралган, жана адам болуп калды. Биз
үчүн ал Понтий Пилаттын тушунда айкаш
жыгачка кадалган, ал өлүмгө дуушар
болуп, көмүлгөн, үчүнчү күнү кайра
тирилди Ыйык Жазмага ылайык. Ал
асманга көтөрүлдү Ал Атасынын он
жагында отурат. Ал кайрадан даңқ менен
келет тирилдердү жана өлгөндөрдү
сottoش үчүн Анын падышачылыгынын
аяғы болбайт. Мен Ыйык Рухка, Тәңирге,
өмүр берүүчүгө ишенем، Ата менен
Уулдан чыккан، Атасы жана Уулу менен
бирге табынган жана даңқталган،

Arabic (اللغة العربية)

الذي ينطلق من الآب والابن ،
من مع الأب والابن معشق
ومجد ، الذي تحدث من خلال
الأنبياء. أنا أؤمن بالكنيسة
المقدسة والكاثوليكية
والرسولية. أعترف معمودية
واحدة من أجل مغفرة الخطايا
وأنا أنطلي إلى قيامة الموتى
وحياة العالم القادمة. آمين.
عظة

صلوة عالمية

نصلّي للرب.
يا رب ، اسمع صلاتنا.

القداس القربان المقدس

Orfertory

مبارك الله إلى الأبد.
صلي ، أيها الإخوة (الإخوة
والأخوات) ، أن تصحياتي
وكملك قد تكون مقبولة لله ،
الأب سبحانه وتعالى.
أتمنى أن يقبل الرب التضحية
بين يديك من أجل الثناء ومجد
اسمك ، من أجل مصلحتنا
وصالح كل كنيسته المقدسة.

آمين.

الصلوة الإفخارستية

الرب يكون معك.
مع روحك.
ارفع قلوبك.
نرفعهم إلى الرب.
دعونا نشكر الرب إلينا.
انها صحيحة وعادلة.

Kyrgyz (Кыргызча)

пайгамбарлар аркылуу сүйлөгөн. Мен бир, ыйык, католик жана апостолдук чиркөөгө ишенем. Мен күнөөлөрүмдүн кечирилиши үчүн бир чөмүлдүрүүнү мойнума алам жана мен өлгөндөрдүн тирилүүсүн чыдамсыздык менен күтөм жана акыр замандын жашоосу. Оомийин.

Homily

Универсалдуу тиленүү

Биз Жахабага сыйынабыз.

Раббим، тилегибизди ук.

Uucharisttin литургиясы

Сунуш

Кудайга түбөлүккө мактоолор болсун.
Сыйынгыла, туугандар (бир туугандар),
менин курмандыгым жана сеники
Кудайга жаккан болушу мүмкүн,
кудурети күчтүү Ата.

Колундагы курмандыкыңды Жараткан
кабыл кылсын Анын ысмынын даңкы
жана даңкы үчүн، биздин
жыргалчылыгыбыз үчүн жана анын
бардык ыйык Жыйынынын жакшылыгы.
Оомийин.

Эвхаристикалык тиленүү

Тәңир сени менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Жүрөгүндү көтөр.

Биз аларды Тәңирге көтөрөбүз.

**Кудай-Тәңирибизге ыраазычылык
билдирели.**

Бул туура жана адилеттүү.

Arabic (اللغة العربية)

المقدسة ، المقدسة ، الرب
القدوس إله المضيقات.
السماء والأرض مملوءتان من
مجده. أوصنا في الأعلى.
طوبى هو الذي يأتي باسم
الرب. أوصنا في الأعلى.
سر الإيمان.

نعلن موتك يا رب ، ويعلن
قيامتك حتى تأتي مرة أخرى.
أو: عندما تأكل هذا الخبر
ونشرب هذا الكأس ، نعلن
موتك يا رب ، حتى تأتي مرة
أخرى. أو: أنقذنا ، منقذ العالم
، من خلال الصليب والقيامة
لقد حررنا.

آمين.

طقوس الشركة

**في أمر المخلص وتشكلها
التدرис الإلهي ، نجرؤ على
القول:**

أبانا الذي في السموات،
المقدّس أن يكون اسمك ؛
ملكتك تأتي ، لتكن مشيئةك
على الأرض كما هي في
السماء. أعطانا هذا اليوم خبرنا
اليومي ، وسامحنا التعديات ،
ونحن نسامح أولئك الذين
يتعدّيون ضدنا ؛ وتؤدي بنا الا
إلى الإغراء، لكن نجنا من
الشّرير.

تلقينا ، يا رب ، نصلّي ، من كل
شر ، منح السلام بلطف في
أيامنا ، ذلك ، بمساعدة رحمتك
، قد تكون دائماً خالين من
الخطيئة وآمنة من كل الضيق
، ونحن ننتظر الأمل المبارك

Kyrgyz (Кыргызча)

Ыйык، ыйык، ыйык Төнүр، асман
аскерлеринин Кудайы. Асман менен жер
сенин даңқына толгон. Хосанна эң бийик.
Төнүрдин атынан келген адам бактылуу.
Хосанна эң бийик.

Ыйман сыры.

Сенин өлүмүндү жарыялайбыз، Төнүрим،
жана өз тирилилериңди жарыяла сен
кайра келгенче. Же: Бул нанды жеп, бул
чөйчөктү ичкенде، Сенин өлүмүндү
жарыялайбыз، Төнүр، сен кайра келгенче.
Же: Бизди куткар, дүйнөнүн
Куткаруучусу، Анткени сенин айкаш
жыгачың жана тирилүүсүң аркылуу сен
бизди боштондукка чыгардың.

Оомийин.

Коомчулук ырымы

**Куткаруучунун буйругу боюнча жана
Кудайдын окутуусу менен түзүлгөн، биз
айтууга батынабыз:**

Асмандағы Атабыз، Сенин ысымың
ыйыктастын; Сенин падышачылыгың
келсин، сенин эркиң аткарылат асманда
кандай болсо، жерде да. Бүгүн бизге
күнүмдүк наныбызды бер، жана биздин
күнөөлөрүбүздү кечир، Бизге каршы
күнөө кылгандарды кечиргендей; жана
бизди азгырууга алып барба، бирок бизди
жамандыктан сакта.

**Төнүр، бизди ар кандай жамандыктан
сакта، ырайымдуулук менен биздин
күндөрдө тынчтык бер، Сенин ырайымың
менен، биз ар дайым күнөөдөн таза
булушубуз мүмкүн жана бардык
кыйынчылыктардан коопсуз، биз куттуу
үмүттү күтүп жатабыз жана биздин**

Arabic (اللغة العربية)

ومجيء منقذنا ، يسوع المسيح.

للمملكة ، القوة والمجد لك الآن وإلى الأبد.

الرب يسوع المسيح، من قال لرسلك: السلام أتركك ، سلامي أعطيك ، لا تنظر إلى خطايانا ، لكن على إيمان كنيستك ، وتحنحها سلامها ووحدتها بلطف وفقا لإرادتك. الذين يعيشون ويسودون إلى الأبد وإلى الأبد.

آمين.

سلام الرب يكون معك دائمًا.

و مع روحك.

دعونا نقدم بعضنا البعض علامة السلام.

حمل الله ، أنت تأخذ خطايا العالم ، ارحمنا. حمل الله ، أنت تأخذ خطايا العالم ، ارحمنا. حمل الله ، أنت تأخذ خطايا العالم ، منحنا السلام.

هذا حمل الله ، ها هو الذي يأخذ خطايا العالم. طوبى تلك التي تم استدعاؤها لعشاء الخروف.

يا رب ، أنا لا أستحق يجب أن تدخل تحت سقفي ، ولكن قل الكلمة فقط وروحني يجب أن تتلئم.

جسد المسيح.

آمين.

دعونا نصلّى.

آمين.

Kyrgyz (Кыргызча)

Куткаруучубуз Ыйса Машайактын келиши.

Падышалык үчүн، күч жана даңқ сеники Азыр жана түбөлүккө.

Мырзабыз Иса Машаяк، ким сенин элчилериңе мындаи деди: Тынчтык мен сени таштап، тынчтык берем сага، биздин күнөөлөрүбүзгө караба، бирок чиркөөнүздүн ишеними боюнча، жана ырайымдуулук менен ага тынчтык жана биримдик берсин сенин эркиңе ылайык. Алар түбөлүккө жашап، түбөлүккө падышачылык кылышат.

Оомийин.

Тәңирдин тынчтыгы ар дайым силер менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Келгиле، бири-бирибизге тынчтыктын белгисин сунуштайлы.

Кудайдын Козусу، сен дүйнөнүн күнөөлөрүн алып кетесин، бизге ырайым кыл. Кудайдын Козусу، сен дүйнөнүн күнөөлөрүн алып кетесин، бизге ырайым кыл. Кудайдын Козусу، сен дүйнөнүн күнөөлөрүн алып кетесин، бизге тынчтык бер.

Мына، Кудайдын Козусу، Мына، ал дүйнөнүн күнөөлөрүн мойнуна алды. Козунун кечки тамагына чакырылгандар бактылуу.

Тәңир، мен татыктуу эмесмин менин чатырымдын астына кирүүн үчүн، бирок бир гана сөздү айтсам، жаным айыгат.

Машаяктын Денеси (Каны).

Оомийин.

Келгиле намаз окуйлу.

Оомийин.

Arabic (اللغة العربية)

الطقوس الخاتمية

بركة

الرب يكون معك.

ومع روحك.

بارك الله فيك ، بارك الله فيك

، الآب والابن والروح القدس.

آمين.

الفصل

اخْرُجْ ، انتَهِيْتُ الْكَتْلَةِ . أَوْ : اذْهَبْ
وأَعْلَنْ إِنْجِيلَ الرَّبِّ . أَوْ : اذْهَبْ
فِي سَلَامْ ، وَتَمْجِيدَ الرَّبِّ مِنْ
حَيَاةِكَ . أَوْ : اذْهَبْ فِي سَلَامْ .

الحمد لله.

Kyrgyz (Кыргызча)

КОРКУНУЧУ КАНДАЛАР

Бата

Тәңир сени менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Жараткан Алла ыраазы болсун Ата, Уул
жана Ыйык Рух.

Оомийин.

Кызматтан бошотуу

Чыгыңыз، Масса аяктады. Же: Барып،
Тәңирдин Жакшы Кабарын жарыяла. Же:
Өз өмүрүң менен Тәңирди даңктаپ،
тынчтык менен бар. Же: Тынчтык менен
кет.

Кудайга шүгүр.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC